

## **Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы**

**2021-2022-окуу жылына карата**

### **А. Каниметов атындағы №1 жалпы билим берүүчү гимназия-интернатынын китеңканасынын иш-планы**

Аты - жөнү	Мекеменин атальшы	Ээлеген кызматы
Батыралиева Жыпар Бакировна	Мектеп китеңканасы	Китеңканачы

#### **Жалпы жоболор**

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, кесиңтик этика нормаларын, ички эмлек эрежелеринин белгиленген эрежелерин, расмий маалымат менен иштөө тартибин сактайт.

- Китеңканачылы мектептин директору дайындайт жана бошотот.

- Китеңканачы жогорку же орто кесиңтик билимге ээ болул, эмлек стажына же жаппы орто билимине жана китеңканачы катары кеминде үч жыл иш тажрыбасына эч кандай талаптарды койбайт.

- Китеңканачы түздөн-түз мектептин директорунун окуу-тарбия иштери болонча орун басарына баш иет.

- Китеңканана ишли маселелери болонча жогорку бийлик органдарынын документтери: китеңканада ишин, бухгалтердик эсеп, инвентаризацияны уюштуруу эрежелери; Эмлекти коргоо, коопсуздук жана өрттөн сактоо эрежелери, ошондой эле мектептин Уставы жана ички эмлек эрежелери жана ушул нускама.

#### **Китеңкананын жобосу**

##### **Укуктар**

Китеңканачы төмөнкүлөргө укуктуу: окуучуларга жана мектеп кызматкерлерине китеңканада фондусун пайдалануу эрежелерин сактоого байланыштуу маселелер болонча милдеттүү нускамаларды берүүтө;

• Китеңкананын имараттарын, курулмаларын жана жабдууларын тейлөө болонча кенсе тазалагычтын жана тейлөө кызматкеринин ишин көзөмөлдөө жана бағыттоого;

• Мектептин педагогикалык көндешинин жыйындарына көнеш берүүчү добуш менен катышуга;

- Жапты билим берүү мекемесинин Уставында жана жалпы билим берүү мекемесинин китеңканаасы жөнүндө жободо белгиленген максаттарга жана миљдеттерге ылайык, билим берүү процесстери учун китеңканалык жана маалыматтык кызмет көрсөтүүлөрдүн формаларын, каражагтарын жана ыкмаларын өз алдынча тандап алууга;
- Белгиленген тартилте факультативдик сабактарды, китеңканалык-библиографиялык билим жана маалымат маданиятынын сабактарын жана ийримдерин еткөрүүгө;
- Китеңкана фондун каттоо боюнча нускамага ылайык фонддон документтерди алууга;
- Жапты билим берүү мекемесинин жетекчиси тарабынан бекитилген жалпы билим берүү мекемесинин китеңканаасын пайдалануу эрежелерине ылайык жана ата-энелер комитети же камкорчулар көнөспи менен макулдаштуу боонча көлтирилген зыяндын ордун толтуруун турлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктогоо.

### **Негизги максаты**

#### **Жоопкерчилик**

- Мектептин Уставын жана ички эмгек эрежелерин, мектептин директорунун мыйзамдуу бүрүктарын жана башка жергиликтүү ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы учун, ушул нускамада белгиленген кызматтык миљдегери, анын ичинде берилген укуктарды пайдаланбаганы учун, китеңканачы эмтек мыйзамдарында аныкталган тартилте тартил жоопкерчилигин тартаг.
- Кызматтык миљдегерин аткарбагандыгына (аткарбагандыгына) байланыштуу мектепке же билим берүү процессинин катышуучуларына зыян көлтиргендиги учун, китеңканачы эмгек жана (же) жарандык мыйзамдарда белгиленген тартилте жана чектерде материалдык жоопкерчилике тартылат. Сактоого кабыл альнган китеңтер жетишпесе, жоголсо же бузулса, толтуу менен материалдык жоопкерчилик жөнүндө жазуу жүзүндөгү келишимдин негизинде китеңканачы толугу менен материалдык жоопкерчилики тартаат, этерде ал зыян анын күнөөсү менен эмес экендигин далилдебесе.

#### **Китеңканачы**

- 40 сааттык иш жумасынын негизинде түзүлгөн жана мектептин башчысынын окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын сунушу боюнча мектеп жетекчиси тарабынан бекитилген графиктин негизинде иштейт.
- Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын бүрүгу менен, убактылуу жок болгон муталимдерди жана тарбиячыларды жумуш убактысынын кадимки убактысында педагогикалык иш учун копшумча сааттык акы төлөө менен чукул алмаштырууга тартылышы мүмкүн.

- Мектептин директорунаң жана анын орун басарынан жөнгө салуучу жана уюштуруучулук-методикалык мүнөздөгү маалыматтарды алат.
- Мугалимдер, окуучулардын ата-әнерлері (аларды алмаштырган адамдар) менен тыгыз байланышта иштейт; Мектептин администрациясы жана мугалимдер жамааты менен өзүнүн компетенциясына киргөн маселелер боюнча системалу турдө маалымат алмашат.

### Иш планы

№	Аткарылуучу иштер	Көрүлүчүү аракеттер	Жыйынтык убагы	Аткаруу убагы
<b>Китептер менен иштөө</b>				
1	Мектептин китепканасын китептер менен камсыз кылуу	Китептерди тиешелүү уюмдардан алыш келүү, финанссылык кагаздарын толуクトоо, китепкананын мөөрүн басып, суммардык китепчеге жазуу, белуштуруү, картотекага жана АИСке маалыматтарды киргизүү, финанссылык кагаздарды бухгалтерия менен салыштыруу	Мектепти өз убагында окуу китептери жана методикалык куралдар менен камсыз кылуу	Жыл ичинде
2	Окуу китептерине кайрылуу берүү	Таратылган китептерге анализ берүү. Жетпеген жана жараксыз китептерди аныктоо. Тизмесин түзүү	Кайрылууларды борбороруна жана мекемелерге жөнөтүү жана аткарыльшины көзөмөттө алуу	Берүү берүү Биринчи борбор жана тиешелүү жарым жылдык
3	Колдонуга жараксыз, айрылган, тытылган, мектеп программасына туура келбеген окуу китептерин чыгыштоо.	Фонддан колдонууга жараксыз, айрылган китептерди чыгыштоого даярдоо. Актыларды, анализдерди берүү борборуна бекиттирүү. Макулагурага тапшыруу. Материалдык белүм менен жандыктын тизмеси.	Китепканада фондун түтүрү келбegen, окуу китептеринен тазалоо. Керектүү китептер менен фондду толуктоо	Экинчи жараксыз, жарым жарым жылдык жандык

4	Фондуун сакталуусу	Китептерди өз ирети менен коюп, текшерип чыгуу. Формуляларды текшерил, карыз китептерди тактоо жана толуктоо. Китепти газа жана туура колдонуу боюнча ар кандай кител көргөзмөлөрүн уюштуруу, мисалы: “Китепти кантип сактоо керек?”, “Китепканан менен кандай байланышту зарыл?”, “Таанышып алгыла - жаңы кител” деген сыйктуу көргөзмелор	Китепканадан альнган китептерди өз убагында өткөрүүнү көзөмөлө алуу. Класс жетекчилерге маалыматты жеткирүү	Дайыма
5	Билим берүү борборуна төндөр боюнча окуу китептерине кайрылуу берүү	Жаралтуу китептерди, жетпеген китептерди тактоо	Жетишпеген китептер менен камсыз кылуу	Каражатка жарааша
6	Фонд боюнча окуу китептери менен иштөө	2021-2022 - окуу жылына карата мектептин кител менен камсыз болушуна мониторинг жүргүзүү	Жаңы альнып келген китептер жана методикалык колдонмопор болонча мугалимдерге маалыматты жеткирүү. Билим берүү министрилиги тарабынан сунушталган китептерди карал чыгуу	Август - сентябрь
7	Окуу китептерин жаңы окуу жылъына чейин сактоого кабыл алуу	Китептерди кабыл алуу боюнча график түзүү. Класстар боюнча жыйниоо	Китептердин абалын текшерип кабыл алуу. Толук, таза альнуусун көзөмөлдөө	Май
8	Окуучулардын, мугалимдердин китепканага киругусунे толук шарттарды түзүп берүү	Китепканадагы китептерди белшитүрүп коюу. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жарааша жайгаштыруу	Окуучуларды китепканада өздөрүн альп жүрүсүнүйрөтүү	Дайыма
9	АИС “Жаңы Кител” китептери менен иштөө	Жаңы китептерди базага киргизүү, берилген китептерге көзөмөл жүргүзүү. Толуктоо жана өзгөртүү киргизүү	Электрондук китепканага өткөнгө даирдых көрүү	Жыл ичи

Библиотекалык-библиографиялык иш-чаралар					
1	Жаш өзгөчелүктөрүнө жарапша окуучуларга жайкы Эс алуу убагында көркөм окуу китептерин сунуштоо	Окуу китептери жана көркөм адабияттар боюнча мугалимдер менен макулдашып, сунуштоо. Ар кандай виртуалдык китеп көргөзмөлөрүн, слайддарды сунуштоо. Окуучулардын ага-энелерине китептердин тизмелерин жөнөтүү	Туура жана көркөм окууну көпчүлүк окурмандарга жеткириүү		Июнь-август
2	“Бардыгын билгим келет!” аттуу бурч уюштуруу	Көркөм адабияттарды колдонуу	Жаңы чыгармалар боюнча окурмандарга маальымат берүү		Жыл ичи
3	Кыргызстандын тарыхы, “Манаас”, улуву акын-жазуучулар жөнүндө сүрөт көргөзмөлөрүн уюштуруу	“Мен Кыргызстанды сүйөм”, “Манаастын жети осуяты”, “Ч. Айтматов-улуу жазуучу” ж.б. көргөзмөлөрдүй ай сайын жаңыртып тургуу	Китептерди талкуулоо, окуу	Дайыма	
Массалык иш-чаралар					
1	“1-Сентябрь- Билим күнү”	“1-сентябрь- Билим күнү” аттуу бурч уюштуруу	Билим күнү жөнүндө маалымат берүү	Сентябрь	
2	“Ата Мекенимди сүйөм” деген темадагы виртуалдык китеп көргөзмөлөрү	Бурч түзүү	Маалыматты окурмандарга жеткириүү, Ага Мекенди сүйүүтө тарбиялоо	Февраль	
3	“Эне - Үйдүн күту”	Бурч уюштуруу	Үй-бүлөдөгү эненин орду, сыйлоо жана урматтоого Уйретүү	Март	
4	“Баатырларга таазим” сүрөт көргөзмөсү	Окуучулардын сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу	Ата Мекенди сүйүүтө тарбиялоо	Май	
Башка иш-чаралар					

2	1-Июнь - Балдарды коргоо күнү	Күттүктөө	Балдар үчүн жомок китеңтер, кызыктуу сүрөттердү дәрдөө	Июнь
3	31-август -Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү	Слайд	Окурундарга слайд аркылуу Кыргызстанды данктоо	Август
4	Мугалимдер күнү	Күттүктөө	Мугалимдерге слайд аркылуу күттүктөө жөнөтүү	Октябрь



Директордун аты - жөнүү	Ролы	Датасы
Байматов Н.Б.		09.09.21